

**ЖУСУП БАЛАСАГЫН атындағы
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ**

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР
АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч. АЙТМАТОВ атындағы
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ**

Д 10.24.700 ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕШИ

**Кол жазма укугунда
УДК:811.512.154 (575.2)(043.3)**

Токошева Жамила Аттокуровна

**МАХМУД КАШКАРИНИН «ДИВАН-И ЛУГАТ АТ-ТҮРК»
СӨЗДҮГҮНДӨГҮ УҢГУ СӨЗДӨР (АТООЧ СӨЗ ТҮРКҮМДӨРҮ)
ЖАНА АЛАРДЫН АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КАТЫШТАҒЫ**

10.02.01 – кыргыз тил

**Филология илимдеринин кандидаты оқумуштуулук даражасын
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын**

АВТОРЕФЕРАТЫ

Бишкек-2025

Диссертациялык иш Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тил илими кафедрасында аткарылды.

Илимий жетекчи:

Ибрагимов Сүйүнбек

филология илимдеринин доктору, профессор, К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин кыргыз жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасынын профессору

Расмий оппоненттер:

Абыкеримова Аида Эсенгуловна

филология илимдеринин доктору, доцент, К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын профессору

Кочорова Гүлумкан Осмоновна

филология илимдеринин кандидаты, Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу

Жетектөөчү мекеме: Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Гуманитардык факультетинин филология бөлүмү (720044, Бишкек шаары, Жал кичи району, Тыналиев көчөсү, 30-43).

Диссертациялык иш 2025-жылдын 27-июнунда saat 13:00де Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 10.24.700 диссертациялык кеңештин жыйынында корголот. Дареги: Бишкек ш., Фрунзе көч., 547. Коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду: <https://vc.vak.kg/b/102-ebq-jiw-jrm>

Диссертация менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин (720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 547), Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун (720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265а) илимий китеңканаларынан жана Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын сайтынан (<https://vak.kg/>) тааныштууга болот.

Автореферат 2025-жылдын 26-майында жөнөтүлдү.

**Диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы,
филология илимдеринин доктору**



С. К. Каатаева

ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Орто кылымдарда лингвистикалық, этнографиялық, фольклордук, географиялық жана тарыхый баалуу маалыматтарды берген Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» китеби ар тараптан изилденүүгө муктаж. Лингвистикалық максат менен андагы сөздөрдүн составы, маанилери, грамматикалық түзүлүштөрү ар тараптан изилденип чыгыш керек. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» китебинин сөздөрү узак убакыттан бери структуралық түзүлүштөрү боюнча да, берген маанилери боюнча да өзгөрүүлөргө учураган. Анын сөздүгүндө атооч сөздөр, этиш сөздөр жана айрым башка түркүмдөгү сөздөр берген маанилери түшүндүрүлүп чагылдырылган.

«Диван-и лугат ат-түрк» китебиндеги атооч сөздөрдүн составы өтө ар түрдүү. Көпчүлүгү буюмдарды, нерселерди жана абстрактуу түшүнүктөрдү туюнтурган атоолор менен бирге түрк калктарын, жер-сууларды, жаныбарларды жана башка объектилерди билгизген зат атооч сөздөр. Атооч сөздөрдүн бир бөлүгүн сын атооч сөздөр, сан атоочтор, ат атоочтор жана атоочтуктар (алар көп эмес) түзөт. Алар ар кандай заттардын, кубулуштардын, абстракттуу түшүнүктөрдүн аттарын билдирип, дүйнө таануучулук чоң мааниге ээ. Биз ишибизде атооч сөз түркүмдөрүн (зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч) изилдөөгө алдык. Этиш, тактооч, тууранды сөз, кызматчы сөз түркүмдөрү өзүнчө башка изилдөөнүн объектиси болот.

Ушул жагдайдан алып караганда, Махмуд Кашкаринин сөздүгүндөгү атооч сөздөрдү изилдөө аркылуу кыргыз элинин мындан миң жыл мурдагы дүйнө таанымдарынан кенири түшүнүк алууга, атооч сөздөрдүн составындагы тыбыштык жана морфемалық өзгөрүүлөрдүн сырын ачып чыгууга, азыркы кыргыз тилинин тарыхын аңдап билүүгө баалуу фактыларды берет.

Изилдөө темасынын **актуалдуулугу** төмөндөгү факторлор менен шартталат:

1) бабабыз Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгегинин учурдагы түрк элдеринин лингвоэтномаданий биримдигин күчөтүүдөгү кызматы, анда катталган байыркы тилдик, тарыхый-социалдык, маданий-диндик, фольклордук ж.б. көз караштардын азыркы линвистика үчүн зарылдыгы;

2) эмгекте чагылдырылган атооч сөздөрдүн жана сөз уңгуларынын номинативдик, когнитивдик, кумулятивдик, гносеологиялык ж.б. кызматтарынын пикир алмашуудагы ролунун маанилүүлүгү, аларда баба тилибиздин өз доорундагы фонетикалық, лексика-семантикалық, грамматикалық бөтөнчөлүктөрүнүн кенен берилгендиги;

3) эзелки түрк тилинин түрдүү деңгээлдеги касиеттеринин бүтүндүк катары изилдөөнү талап кылышы, аларды азыркы түрк тилдери менен

салыштырып, эки доордогу тилдердин ортосундагы окшоштук менен айырмачылыктардын аныкташынын түркология үчүн маанилүүлүгү;

4) байыркы жана азыркы тилдердин ортосунда жүргөн тыбыштык, морфологиялык жана лексикалык трансформациялануу процесстеринин ар түрдүүлүгү, семантикалык өзгөрүүлөрдүн түрдүү троптордун таасиринде көп бағыттарда жүрүшүнүн изилденбөгендиги;

5) байыркы уңгулардын азыркы кыргыз тилине мұнөздүү атооч уңгу сөздөрдүн катышынын татаалдығы, буларды топтоштуруу, категориялаштыруу маселелеринин түркология жана кыргыз тил илими үчүн баалуулугу, байыркы жана азыркы уңгулардын сингармония жаратууга катышуу өзгөчөлүктөрүнүн изилденбөгендиги.

Иштин илимий изилдөө программалар жана долбоорлор менен байланышы. Диссертациялык изилдөөнүн темасы ОшМУнун кыргыз тил илими кафедрасынын илимий-изилдөө иштеринин тематикалык планынын алкағында аткарылды.

Изилдөөнүн максаты: Махмуд Кашкари түзгөн «Диван-и лугат ат-түрк» жыйнагындагы уңгу сөздөрдүн азыркы кыргыз тилинде кездешиши жана лексика-грамматикалык маанилериндеги өзгөчөлүктөрдүн себептерин аныктоо, андагы сөздөрдүн байыркы көрүнүштөрү менен азыркысын салыштыруу.

Мына ушул максатты жүзөгө ашыруу үчүн төмөндөгүдөй **милдеттер алдыга** коюлат:

- Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүгү тууралуу жалпы маалымат берүү;
- «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүгүндөгү уңгу сөздөрдүн фонетикалык, грамматикалык, лексикалык жалпылыктарды салыштыруу;
- эмгектеги сөздөр кыргыз адабий тилине мұнөздүү лингвистикалык жалпылыктарды бөлүп көрсөтүү;
- Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүгү менен кыргыз тилинин фонетикалык, лексика-грамматикалык окшоштуктарын конкреттүү факты-материалдардын негизинде иликтөө;
- сөздүктөгү лексикалык бирдиктерге тектештире-тарыхый методдо изилдөө иштерин жүргүзүү;
- «Дивандагы» лексикалык маанилери адабий тил менен биримдикти түзгөн жана маанилери адабий тилден өзгөчөлөнгөн сөздөрдү иликтөөгө алуу.

Алынган жыйынтыктардын илимий жаңылығы:

- 1) Махмуд Кашкаринин сөздүгүндөгү атооч уңгу сөздөрдүн сандык-сапаттык көрсөткүчтөрү аныкталды;
- 2) сөздүктөгү уңгулардын азыркы кыргыз тилиндеги шайкештиkeri белгиленди, алардагы семантикалык жылыштар, өзгөрүүлөр, өтмө маанилер көрсөтүлдү;

3) Махмуд Кашкаринин лугатында чагылдырылган атооч унгу сөздөрү лексика-тематикалык топторго бөлүштүрүлдү; алардын маани-манзызы кыргыз жана башка түрк тилдеринин факты-материалдары менен салыштырылды;

4) байыркы түрк тилиндеги сөздөрдүн тыбыштык турпаты, алардын сингармонизмди уюштурууучу касиеттери кыргыз тилинин материалында толук сыпattoого алынды.

Иштин практикалык мааниси. Изилдөөдө Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» сөздүгүндөгү сөздөр унгу түрүндө да, өзгөргөн түрүндө да жолуккандары талдоого алынып, келечекте түшүндүрмө сөздүктү да, тарыхый-этимологиялык сөздүктү да түзүүгө баалуу материал болуп бере алат.

Диссертациянын коргоого коюлуучу негизи жоболору:

1. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» сөздүгү азыркы түрк тилдеринин байыркы абалын чагылдырууга, ошол доордогу лексикалык-грамматикалык жана фонетикалык бөтөнчөлүктөрүн билип таанууга чоң өбөлгө болот.

2. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» эмгегинде ошол доордогу сөздөрдүн баарын толук камтыган деп айтуу кыйын. Айрым негизги сөздөрдөн сырткары ошол сөзгө берилген түшүндүрмөсүнөн табууга болот.

3. Сөздүктө катталган унгулар өзүнчө категорияларга, топторго жиктелет. Мындай классификация байыркы атоолор үчүн да, жаңы атоолор үчүн да бирдей эле жүргүзүлөт. Бирок мындай семантикалык категориялардын саны, сапаты түрк тилдеринин айырмалуу Махмуд Кашкари жашаган доор менен азыркы мезгил үчүн бирдей болбайт. Азыркы тилдерде байыркы маани түрдүүчө бутакталып, ажырап кеткендигин байкоого болот.

4. Байыркы түрк тилиндеги унгулардын тыбыштык турпаты азыркылардан айырмаланып турат. Кээде мындай өзгөчөлүк чектүү, бир тарааптуу, кээде толук мүнөздө болот.

Изденүүчүнүн жеке салымы. Иштин темасын тандоодо, пландын чегинде материал топтол, иреттеп, чечмелеп, жалпылап чыгуунун өзү автордун жекече салымы болуп эсептелет. Эмгектин текстин даярдоо, жыйналган фактыларды топтоштуруу, сыпattoо, талдоо иштери автордун жекече иштеринин натыйжасы болуп саналат. Сөздүктөгү куранды жана уланды мүчөлүү унгу сөздөрдүн ылганбай структуралык талдоого алыныши автордун жеке салымы болуп эсептелет.

Изилдөөнүн жыйынтыктарынын аprobацияланышы. Диссертациянын материалдары боюнча Ж.Баласагын атындагы КУУдагы, ОшМУдагы, ИСИТОдогу жана башка окуу жайларда өткөн илимий-практикалык конференцияларда баяндамалар жасалган. Диссертациялык иш Ош аймактык медициналык колледжинин тилдер кафедрасында жана

ОшМУнун кыргыз тили илими кафедрасынын кеңейтилген отурумунда талкууланган.

Изилдөөнүн жыйынтыктарынын жарыяланышы. Изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча 15 макала жарыяланып, анын ичинде КР УАКтын тизмесине киргендер – 9, РИНЦ индектөө системасына кирген рецензияланган мезгилдүү илимий басылмалардан чыкканы 6 макала.

Изилдөөнүн түзүлүшү. Диссертациялык изилдөө киришүүдөн, уч баптан, таблицалардан, корутундуудан, адабияттар тизмесинен жана тиркемеден (189 бет) турат. Иштин жалпы көлөмү – 180 бет.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүдө диссертациялык иштин актуалдуулугу, негизги максаты, милдеттери, илимий жаңылыгы, практикалык мааниси, коргоого сунушталган жоболору жана иштин апробациясы, түзүлүшү тууралуу сөз болот.

Биринчи бап «Махмуд Кашкаринин сөздүгүнүн которулушу жана изилдениши» деп аталып, тиешелүү адабияттарга обзор берилди. «Дивандын» жалпы лингвистикада жана түркологияда изилдениши боюнча иликтөөбүзгө түздөн-түз жана кыйыр түрдө тиешеси бар, төмөнкү окумуштуулардын эмгектерине обзор жүргүзүлдү: С. Е. Малов (1951), А. Жафероглы (1984), А. Н. Кононов (1972), М. Ширалиев (1972), Э.И.Асланов (1972), А. М. Щербак (1977), К. М. Мусаев (1975) ж.б. Кыргыз тили илиминде Махмуд Кашкаринин китебинин изилдениши боюнча төмөнкү окумуштуулардын эмгектерине анализ берилди: Т. Сыдыкбеков (1982), Б. Орузбаева (1972), А. Акматалиев (2011), К. Артықбаев (1990), Т. Чоротегин (1990), Т. Ахматов (2011), К. Токтоналиев (2007), К. Саматов (2007), Б. Сагынбаева (2007), А. Абыразаков (2004), И. Абдувалиев (2013), Т.Токоев (2011), З. Мусабаева (1975), Ж.Жумалиев (2007), М. Толубаев (1991), С. Карадаева (2008), А. Карымшакова (2007), Г.Жаманқулова (2011), И. Султаналиев (2015), А.Оморов (2011), Ж.Семенова (2011), Д.Саттаркулов (2002), Г. Бакирова (2011), Р. Конурбаева (2011), З. Исмаилова (2011), Б. Ж.Усмамбетов (2017), С. Давлатова (2017) ж.б.

Экинчи бапта Махмуд Кашкаринин сөздүгүн изилдөө методологиясы жана методдору каралат. Азыркы кезден болжолу миң жыл илгери ар кайсы элдерди, урууларды кыдырып жүрүп чогултулган сөздөрдүн иретке келтирилип, маанилери түшүндүрүлүп жазылган китептин ичиндеги атооч сөздөрдү терип алыш азыркы кыргыз тилинин материалдары менен салыштырып карап чыгууда лингвистикалык гана эмес, башка илимдердин да методорунун тажрыйбаларына кайрылып иш жүргүзүү керек экендиги белгилүү болду. Ошентип лингвистикалык жана адабият, тарых, этнография, география илимдеринин тажрыйбалары пайдаланылды.

Байкоо, анализдөө жана синтездөөлөрдүн терен колдонулушу иштин ийгиликтүү алга жылышын шарттады. Тилдик материалдардын салыштырылышында тарыхый-хронологиялык ықманын жана лингвистикалык тарыхый-салыштырма методдун негиздерине кайрылуу ийгиликтөрдөрдөрдөрдүн негиздерине кайрылуу ийгиликтерге жетүүгө өбөлгө болду. Кыргыз тил илиминин гана эмес, түркологиянын, жалпы тил илиминин жетишкендиктерин изилдөөнүн негизи катары карап методологиялык үлгүлөрүн өздөштүрүүнүн аракетинде болуп изилдөөлөр жүргүзүлдү.

Изилдөөнүн объектиси – Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» эмгеги, предмети «Дивандагы» уңгу сөздөр болуп саналат.

Үчүнчү бап «Дивандагы» уңгу сөздөр боюнча изилдөөдө алынган жекече натыйжалар деп аталып, эмгектеги уңгу сөздөрдүн азыркы кыргыз тили менен фонетикалык, лексикалык жана грамматикалык жактан салыштырылып изилдөөгө алынган.

3.1. Байыркы уңгу сөздөрдүн тыбыштык өзгөчөлүктөрү. М.Кашкаринин «Диванында» созулма үндүүлөрдүн аз чагылдырылганын көрөбүз. Кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөр менен айтылган сөздөр бул байыркы сөздүктө үч тыбыштык тизмектен ($V+C+V$) турат. «Дивандагы» мындай сөздөр берген маанилери боюнча азыркы кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөр менен айтылган сөздөргө туура келет.

Эки үндүү тыбыштын ортосуна келген [г], [в], [н] үнсүз тыбыштары үндүү тыбыштардын таасири менен жоголуп, созулма үндүүлөргө айланган. *Uğul* – уул [1, 87]; *äňäk* – ээк, жаактын кошулган жери [1, 137]; *āv* – уу, аңчылык [1, 93]. Сөздүн аягында [в], [г] үнсүз тыбыштары түшүп, созулма үндүү тыбыш пайда болгон: *suv* [$C+V+C$] – *cuy*; *açıg* [$V+C+V+C$] – ачуу (диал. аччык).

Созулма үндүүлөр туурасында окумуштуулар арасында эки түрдүү көз караш бар. Биринчилери, созулмалар тыбыштык басымга (акцентация) байланыштуу пайда болгон десе, экинчилери, байыркы созулмалар үндүн созулушунан (вокализация) жана айрым тыбыштардын айкалышынан пайда болгон деп В.Радлов оюн билдирет. Бул пикирди академик Б.М.Юнусалиев да колдойт [И.Султаналиев, 2015: 76].

Сингармония кубулушу. 1. Үндүүлөрдүн таңдай күүсүнө (жоон же ичкелигине) карата үндөшүүсү; 2. Үндүүлөрдүн эрин күүсүнө (эринчил же эринисиз үндүү болуп айтылышына) карата үндөшүп өзгөрүшү өндүү толук сингармонизмди түзгөн сөздөр бар. Толук эмес сингармонизм же эринге карай үндөшүүнүн сакталбай калган учурлары да китеpte бар экендиги байкалды.

Кыргыз тили менен «Дивандагы» сөздөрдүн тыбыштык үндөшүүлөрү

Сингармонизмдин түрлөрү	“Дивандагы” мисалдар	Кыргыз тилиндеги мисалдар
Толук сингармонизм	ütük	ҮТҮК

Толук эмес сингармонизм	uzaq	узак
-------------------------	------	------

Тилге карай үндөшүүнүн бузулушу. Бир сөздүн ичинде жоон жана ичке үндүүлөрдүн бирдей келип, тилге карай үндөшүүсү бузулган сөздөр: *ühi* – уку; *çuliq* – чулдук ж.б.

Эринге карай үндөштүктүн бузулушу. Сөздүн бириңчи муунундагы (у) кийинки муунда турган (а)га таасириң тийгизе албайт. Бул өзгөчөлүк уңгу (тубаса) сөздө жана туунду сөздө да сакталган: *uğlaq* – улак; *uldañ* – ултан сыйктуу мисалдар эмгекте бар.

Үнсүздөрдүн курамы. «Диванда» геминаттардын колдонулушу мүнөздүү: *ikkiz* - эгиз *ottız* – отуз. Кыргыз тилинде сөздүн аягындагы [Г] тыбышы [К] тыбышына өтүп айтылат, ал эми «Диванда» сөздүн аягындагы [Г] тыбышы менен жазылат *qoşıq* - кошок, бул позициялык процесстин натыйжасы болуп саналат. Фонетикада тыбыштардын алмашылып сөз башында “й” келсе, анын ордуна кыргыз тилинде “ж” келет: *jaz* – жаз, *jäti* – жети, ж.б. Сөздүн ортосундагы “б” тыбышынын ордуна кыргыз тилинде “п”нын келиши: *aba* – ана; “л”нын ордуна “т”нын айтылышы: *aşlıq* – аштык; “б”нын ордуна “м”нын айтылышы: *qobuz* - комуз ж.б.ушул сыйктуу фонетикалык ар кандай өзгөрүүлөргө учуралганы менен маанилери азыркы кыргыз тилинде сакталган.

3.2. Азыркы кыргыз тилинде фонетикалык өзгөрүүгө учуралган сөздөр

Лексикалык маанилери өзгөрбөгөн сөздөр көп. Махмуд Кашкиринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгегинин жазылганына бир нече кылым өтсө да уңгу сөздөрдүн азыркы кыргыз тилинде фонетикалык, лексикалык жактан өзгөрүлбөстөн: *kül* – күл, *qum* – кум, *äş* – эш сыйктуу сөздөр ошол бойдан сакталып, бири-бирине дал келет.

Профессор Т.К.Акматов тарабынан сунуш кылынган бириктирме үндүүлөр аттуу термин кыргыз тилинде бар: кел+чак=келечек; бол+чак=болочок. Бул жерде кел менен чакты [e], бол менен чакты [o] үндүү тыбышы бириктирилди. Ал эми «Диванда» бириктирме үндүүлөрсүз: *käklik* – кекилик; *körgük* – көпүрө; *topraq* – топурак; *ıqruq* – укурук. сөздөр кездешет.

«Дивандагы» лексикалык маанилери өзгөргөн сөздөр. Кээ бир сөздөрдүн маанилери билүү максатында: «Диван» Махмуд Кашгари по праву считается ценнейшим памятником тюркских языков XI века. Только благодаря этому труду в настоящее время имеется возможность восстановить архетипы многих слов и форм и дать объяснение некоторым современным явлениям в ряде тюркских языков”, - деп жазган азербайжан окумуштуусу М.Ш.Ширалиев [Ширалиев, 1972: 29]. «Дивандагы» сөздөр кыргыз тилинде айтылган фонетикалык жактан айырмаланып, лексикалык мааниси бирдей болгон сөздөрдү мисал келтиреңиз: *toqım* – сөздүктө союла турган жаныбар деп жазылган. Согум көбүнчө жылкыга карата айтылат [Будагов, 1869:708]

деп Л.З.Будагов түшүндүрмө берген. Ал эми кыргыз элинде көбүнчө жылкыга айтылып, союла турган жаныбарды *согум* дейт. «Манас» эпосунан мисал келтирибиз:

Кышта согум болсун - деп,

Беш-алты бээ карысы,

Жылкыга көзүн салышты [С.О. VI. 261]. Кыргыз тилинде *токум*, ээр аттын токулгасы, ээр токуму делет. Биздин оюбузча, Махмуд Кашкаридеги бул сөз *токум* деп транскрипцияланбай *сокум* деп окулуш керек. Анткени союла турган жаныбар *сокум* делет.

iruq – аргамжы, аркан [МКк. I. 80]. *Ol maşa iruq tartışdı* – Ал мага аркан тартышты (кериши). «Дивандагы» урук сөзү кыргыз тилинде *аргамжы*, *аркан* маанисин берет. Ал эми аргамжы, аркан пахтадан, жүндөн ийрилген жипти түшүндүрөт. Кыл аркан; аркан тарттырмай; аркан тартыш, аркан сүйрөш ж.б. Кыргыз тилинде урук укурук деген сөздө жолугат.

Азыркы кыргыз тилине карата **көөнөргөн сөздөр**. Коомдогу көрүнүштөр дайыма өзгөрүп, өнүгүп тургандыктан тилдеги сөздүк курам өзгөрүлмөлүү келет. Ал адамдарды өз ара пикир алмашуу талабын камсыз кылуу үчүн дайыма жаңы сөздөр же синоним сөздөр менен толукталып турат. Тилдин лексикасындагы кээ бир сөздөр, алардын маанилери эскирип, колдонуудан чыгып калышы тилдин өнүгүшүндөгү узак убакытты талап кыла турган татаал процесс экендиги белгилүү. Тактап айтканда, азыркы кыргыз тилиндеги кээ бир көөнөргөн сөздөр Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» эмгеги менен Сагынбай Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосунан табылат. Эмгектеги *içtaq* – *учмак, бейши, жаннат* маанисин берсе, эпосто да ушул сөз айтылат.

Кылганыңды сүйлөөдөн

Учмакты көздөй учасын,

Нур кызынан кучасын.

Жаннатты көздөй жанаасың [С.О. III. 42].

bitik – «Диван-и лугат ат-турк» боюнча битик сөзүнүн маанилери төмөндөгүлөр: 1. *bitik* – кырг. *kitem*; 2. *bitik* – кат. Ошондой эле эмгекте: “*Anıq bitigi bälğülük*” – анын жазуусу белгилүү 3. *bitik* – тумар [I. 329] маанисин берет. *Битик* – жазуу, кат, чыгарма. Кыргыз эпосторунда “бичик” деп айтылат [Карасаев, 2016: 196]. Азыркы кыргыз тилинде *битик* сөзү эскирген сөз болуп колдонуудан чыккан. Тарыхый романдарда кездешет: “*Колуна күш кондурган, кемер курчанган аксакалдын сүрөт жасаты чегилген заңгел ташка мындаи битик түштү*” [Жусупов, 1995: 108]. «Манас» эпосунда *битик* “бичик” формасында айтылып, *касиеттуу китеп* же *бал китеп* маанисин берет:

Арзан киши мен белем,

Билимим сенден кем белем?

*Бичиктен бир жүз окудум,
Илимим сенден кем белем? [С.О. IV. 134].*

3.3. «Дивандагы» байыркы сөздөрдүн жалпы курамы. Уңгу сөздөрдүн лексикасы, уңгу сөздөр жана алардын кыргыз тили менен байланышы, «Дивандагы» атооч сөздөрдү азыркы кыргыз тили менен салыштырылып иликтөө жүргүзүлдү. XI кылымда жазылган Махмуд Кашкиринин китеби сөздүк болуп эсептелип, анда түрк элдеринин (диалектилеринин) лексикасы чагылдырылган. Китеңде адегенде өз заманындағы түрк элдери жана уруулары жөнүндө жазып, аларды жашаган жерлери боюнча мүнөздөп чыгат. Анын китебине дәэрлик бардык түрк элдеринин тилинин лексикасы кирген деп эсептөөгө болот. Ошон үчүн «Дивандагы» түрк тилдеринин сөздүк составын ар түрдүү кесиптерди билдириген, ошол кесиптерге байланыштуу болгон сөздөр деп каралып, биринчи кезекте кесипчиликтерге тиешелүү сөздөрдү, анан уңгу сөздөрдү терип, ошолорго анализ жүргүзүлөт. Бир нече лексика-тематикалык топторго ажыратып талданды. Орто кылымдарда жазылган бул сөздүк китеңке түрк тилдеринин лексикасынын бардыгы чагылдырылып киргизилген деп айта албайбыз. Себеби, бир нече изилдөөчүлөрдүн, окумуштуулардын болжолдуу эсептери боюнча Махмуд Кашкиринин «Диван-и лугат ат-түрк» китебинде болжол менен тогуз миндин айланасында сөздөр бар. А.Н. Кононовдун айтымында [Кононов, 1972:12] эмгекте болжол менен 7500 тегерегинде сөз бар. З.-А.М.Ауэзова «Түрк сөздөрүнүн алфавиттик индексин» түзүп ага 10211 сөз жана сөз формаларын алфавит тартиби боюнча жайгаштырып [Султаналиев, 2015:154], 6727 маани берген сөз которулуп жазылган. М.Кашгари «Диван-и лугат ат-түрктө» өз алдынча маани берген 7076 сөз жана сөз формаларын (мұчө) берген [Султаналиев, 2015:155].

Ылдыйдагы таблицада келтирилген эсептөөлөр И.Абдувалиев, Т.Ахматов, М.Толубаев, А.Оморов, И.Султаналиевдер тарабынан которулган китең боюнча жүргүзүлдү.

«Дивандагы» уңгу сөздөрдүн сөз түркүмдөрү боюнча сан эсеби.

№	“Дивандагы” сөз түркүмдөр	Сөздөрдүн саны
1	Зат атооч сөздөр	2753
2	Сын атооч сөздөр	652
3	Сан атооч	29
4	Ат атооч	40
5	Этиш	3372
6	Башка сөз түркүмдөр.	402
7	Жалпы атооч сөздөр	3474
8	Жалпы сөз	7248

Ошентип, Махмуд Кашкиринин «Диван-и лугат ат-турк» сөздүгүндөгү сөздөр 9 же 10 миң сөздүн айланасында болсо да орто кылымдардагы түрк тилдеринин негизги сөздүк составы чагылдырылган деп айта албайбыз. Ошондо да ар кандай кесипти, өнөрдү, кесипте пайдаланылган жана башка көптөгөн сөздөрдүн бар экенин таап терип алыш, аларга лингвистикалык иликтеөлөрдү жүргүздүк. Махмуд Кашкиринин эмгегинен терип алган сөздөрдүн, жогоруда айтылгандай, майда-майда тематикалык топторду салыштырып изилдеп карап чыктык. Кыргыз эли элдик медицина, мергенчилик кылуу, балык кармоочулук, килем токуучулук, сайма саюучулук, кийиз жасоо иштери менен алектенишken. Андыктан түрк тилдеринин сөздүк составындагы ар түрдүү кесиптерди билдириген «Дивандагы» андай сөздөрдү төмөндөгүдөй лексика-тематикалык топторго бөлүп, эмгекте кезиккен сөздөрдү предметтик принципке ылайык маанилик жактан өз-өзүнчө талдоого алууну туура көрдүк. 1. Табыпчылыкка, элдик медицинага байланыштуу сөздөр. Элдин турмушунда, тиричилигинде ар кандай оорулар, алардан эпте сака尤улар болот. Кандайдыр ооруп калганда адам ал оорудан айыгууга аракет кылат. Мындай көрүнүш байыркы замандан бери эле келе жаткан көрүнүш болуп эсептелет. Талдоодогу сөздөрдүн биринчиси «Дивандан» мисалдар берилди: *sarıg käzik* – сары оорусу, *talğanik* – талма оорусу. *Талма* - эпилепсия; талмасы кармаган 1) у него припадок эпилепсии [Юдахин, 1965:197] ж.б.у.с. оорулардын аттары боюнча маалыматтар түшүндүрмөлөрү менен берилген. Кээ бир сөздөр тыбыштык жактан бир аз өзгөргөн.

Устачылыкка байланышкан сөздөр. «Диванда» *ožtaq* [1, 107] – кол бала, шакирт (окуучу) үйрөнчүк маанисин берет. Уз сөзү чебер, уз, өнөрлүү кишини билгизсе ага *уз+мак=узмак*, мында этиштен зат атооч жасоочу мүчөдөн пайда болду. Мисалы, куймак, илмек ж.б. *altın* – алтын [МКк. I. 124]. *U* тыбышынын *ы* тыбышына өтүү менен кыргыз тилинде сакталган. *Ol maşa kışidä altın saldı* – Ал мага киши үчүн алтын төлөдү. *Qužurğın* – куюшкан [1, 429]. «Манаста» мындай айтылат:

Акқуланын жарагы,
Аңдал көрсө ал дагы
Куюшкан, олоң, басмайыл
Ар кайсысын кыскартып [С.О. VIII. 163].

Чеберчилик илгертеден келе жаткан кол өнөрчүлүк болуп эсептелет. Сөздүктө: *äriş* – эриш. *Äriş arkak* – эриш-аркак деп колдонулат. *Arqaq* – аркак. Бөз, килем сыйкуулардын аркагы. Азыркы кыргыз тилиндеги чеберчиликке байланышкан сөздөрдүн басымдуу бөлүгү эмгекте кездешет. Бут кийимдер да кишилер тарабынан илгерки замандарда эле жасалып пайдаланылган. **Өтүкчүлүккө** байланыштуу Махмуд Кашкиринин сөздүгүндө жолуккан кесип сөздөрү азыркы кыргыз тилинде учурайт. Мисалы: *ätük* – өтүк [МКк. I. 82], *är ätükländi* – эр өтүктүү болду. Бул сөз азыркы кыргыз тилинде

тыбыштык жактан өзгөрбөй сакталган. *Samda* – жеңил бут кийим (сандал) [МКк. I. 356]. *Сыгзыг* – бут кийимдин эки тарабынан өткөрүлгөн боо [МКтт. I. 799]. Учурда кийимдин тигиштерин бекитүүдө *зигзаг* делип айтылат. *Başaq* – башмак (бут кийимдин бир түрү) [МКк. I. 323]. Бул тери же башка материалдардан, ар кандай калышта тигилген бут кийим. *Bashmak* сөзү да эскирген сөздөрдүн катарын толуктап, ушул сыйктуу өтүкчүлүккө байланышкан кээ бир сөздөр айтылган. Ошону менен бирге кээ бир сөздөр үй буюмдарына, өтүкчүлүккө, тамак-ашка ж.б. байланышкан сөздөр башка тилдерден, мисалы: *утук*, *башмак*, *зигзак*, *сандал*, *йогурт*, *тавар* ж.б. сыйктуу сөздөрдү кезиктириүүгө болот. Учурда азыр деле пайдаланып келет. Махмуд Кашкаринин сөздүгүндө **жаныбарлардын атальштары** да арбын кездешет. Аларды анын сөздүгүнөн терип алыш талдап, азыркы кыргыз тилиндеги атальштар менен дал келүүлөрүн да карап көрөбүз: *böri* – бөрү. Бул сөз азыркы кыргыз тилинде өзгөртүлгөн эмес.

Колуна чыбык алыптыр,
Карышы алдынан бир бөрү

Качырып чыга калыптыр [С.О. I. 178].

ažıq – аюу [I. 78], *aba* – аюу (кыпчакча) [I. 97]. Аюу дүйнөнүн көпчүлүк элдеринде эзелтеден тотемдик жаныбар катары белгилүү. Байыркы түрк диалектилеринде бул сөз “*azig*”, “*adig*” формаларында айтылганы маалым [Каратаев, 2003: 27]. «Манас» эпосунан мисалдар: *Илбирс, аюу, бөрү бар, баары коркот адамдан* [С.О. VIII. 22]. Кыргыздардын бир уруусу *адыгене* деп атальш, ал *адыг* жана *эне* деген сөздөрдүн бирдигинен пайда болгон. Аюунун тотем катары айтылганына бул уруунун атальшы мисал болот.

«Дивандагы» **канаттуулардын** атальштары. Эки тилде келтирилген мисалдар К.К.Юдахиндин “Кыргызча-орусча сөздүгүндө” көрмөлору берилди: *quş* – күш [МКк. I. 287]. *Saçratğudin qorqmış quş qırq jıl ažrı jiğac üzä qopmas* – Чачыраткыдан корккон күш кырк жыл бутакка конвойт (макал). К.К.Юдахинде: күш – хищная птица, ловчая птица, сокол (общее название); эт жебеген күш болвойт (макал) такой хищной птицы, которая бы не ела мяса, нет, - деп берген [Юдахин, 1965: 456]. «Манас» эпосунда берилиши:

Кара жыгач башынан
Күш куллады жалп этип [С.О. II. 44].

ular – улар [МКк. I. 125]. *Ularlıq taǵ* – уларлуу тоо. Улар – горная индейка (мясо улара киргизы считают не только вкусным, но и целебным, а голос его – благозвучным, хотя он издаёт только свист) [Юдахин, 1985: 303].

Аблатундун сыртынан,
Улар тоодон айланып [С.О. V. 101].

Эмгектеги **жылкыга** тиешелүү сөздөр: *ažgır* – айгыр [1, 104], *qızğul at* – кызыгылт (сур) ат [1, 404]. «Дивандагы» жылкыга тиешелүү сөздөр азыркы

кыргыз тилинде да айтылат жана окшоштуктары бар. «Манас» эпосунан мисал келтиреңиз:

*Айгайын алтай салыптыр,
Ачып көздү жумганча
Бир тору тай келип калыптыр.
Тай өткөн жашы кунандыр* [С.О. И. 163].

Ат жабдыктарына тиешелүү аталыштары бар. Эмгекте *qužurğın* – куюшкан, *kömöldürük* – көмөлдүрүк, *otğın* – басмайыл ж.б. сөздөр катталган. **Астрономиялык түшүнүктөр.** Жылдыздардын аттары: *āj* – ай; *buçgağ* – бучкақ, жер шарынын бир танабы; *ülkär* – Үркөр жылдызы ж.б. жылдыздардын аттары; жыл мезгилиниң ар бирине – жаз, жай, күз, кышка токтолуп, ар бириниң бөтөнчөлүктөрү, «Дивандагы» 12 жыл санагы (мүчөл) кыргыз тилинде окшош айтылат. «Дивандагы» **үй буюмдары:** *ajaq* – аяк, кесе, *oçaq* – очок; **тамак-аш:** *süt* – сүт, *tuz* – туз, *āş* – аш ж.б. **Дене түзүлүштөрдүн аттары** Махмуд Кашкаринин эмгегиндеги: *baş* – баш, *qol* – кол, *bäl* – бел ж.б. Эмгектеги **жер жемиштер:** *üzüm* – жүзүм, *örük* – өрүк, *qağın* – коон; **дары чөптөр** бар: *ot* – дары чөп, *ot içtim* – дары (чөп) ичтим; *alma* – алма; *çäçäk* – чечек, *gül* кыргыз тилинде байчечекей деп айтылат.

Айлана-чөйрөнү таанып билүүдөгү жалпы түшүнүктөрдүн (абстракция) аталыштары. Абстрактуу зат атоочтор көз менен ачык-айкын көрүүгө, кол менен карман билүүгө мүмкүн болбогон, бирок ой жүгүртүү аркылуу аныктала турган заттык түшүнүктөрдү [Давлетов, 1980:47] билдириген сөздөр «Диванда» кездешет. Алардагы сөздөр: *qut* – күт, *ümdü* – үмүт, кыргыз тилинде мааниси кандай болсо дал ошондой түшүнүктү билдириет.

Мезгилди билдириген сөздөр. Биздин ата-бабаларыбыз күндүзгү маалды жана жыл мезгилдерин боз үйдүн түндүгүнөн билишчү. Түндүк сааттын ролун аткарған. «Диванда» мезгилди билдириген: *ärtä* – эрте, таң; *iñir* – иңир ж.б. мезгилди билдириген сөздөр айтылат.

Түрк тилдеринин тектештигин алардын фонетикалык, грамматикалык жактан болгон жакындыгы жана бардык түрк тилдерине ортот лексиканын болгондугу далилдейт. Өгүзчө чөмчии – кырг. чөмүч, сөздүн аягында “и” тамгасынын эки кайталанышы менен жазылған. *Самдаа* – бут кийим (сандал) чыгыл тилинде. *Сандал* сөзү азыр деле бут кийимдин аты айтылат. «Дивандагы» жазылған уруулардын колдонгон сөздөрү басымдуу бөлүгү түшүнүктүү, же болбосо сөздүн формасы сакталған бир аз тыбыштык өзгөрүүлөргө дуушар болгон.

3.4. «Дивандагы» уңгу сөздөрдүн өзгөрүү өзгөчөлүктөрү. Тилдеги сөздөр адамдардын пикир алышуусунда колдонулганда уңгу түрүндө эле айтыла бербей, ар кандай формаларда өзгөрүп айтылып тилдик карым-катышта пайдаланылат. Сөздөрдүн мына ошондой болуп өзгөрө турғандыгы сөздүктөрдө эске алынып сөздүктөр түзүлөт.

Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» эмгегинин сөздөрдү ирети менен өзүнө камтыган өзгөчөлүгү башкача. Мисалы, К.К.Юдахин түзгөн кыргызча-орусча сөздүктө, авторлор колективи түзгөн кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө жана башка сөздүктөрдүн бардыгында сөздөр алфавиттик тартип менен түзүлүп иштелет. Махмуд Кашкаринин сөздүгүндө андай болбай сөздөр алфавиттик тартип менен тизилип иштелген змес. Ал сөздөрдү атоочтор, этиштер деп бөлүп жазган. Ошолорду да эки, уч ариптиүү сөздөр ж.б. деп тизип сөздөрдү сөздүккө киргизген. Ошону менен бирге «Диванга» сөздөр унгу түрүндө болуп да, грамматикалык жактан өзгөргөн болуп да киргизиле берген. Мындай тартип менен сөздүктүн түзүлүп жазылыши XI кылымдагы аткарылган Махмуд Кашкаринин сөздүгүндө болушу, ошол кылымдардагы сөздүк жазуу тартибине ылайык болуп ишке ашырылган болсо керек деп эсептейбиз. Биз Махмуд Кашкаринин «Диванында» сөздөр кандай тартипте жайгашкан болсо да ошол турушундагы сөздүк составындагы унгу сөздөргө, алардын өзгөргөн түрлөрүнө да анализ жүргүзөбүз.

Атооч сөздөрүндөгү өзгөчөлүктөр. Кыргыз тилиндеги сөздөр атоочтор, этиштер, тактоочтор, сырдык сөздөр, тууранды сөздөр жана кызматчи сөз түркүмдөрү болуп түркүмдөргө бөлүнөт. Булардын ичинен атоочтор зат, сын, сан, ат атооч болуп дагы төрткө бөлүнөт. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» сөздүк китебинде булар атайын бөлүнбөйт да атооч сөздөр деп гана тизмектелет, алфавиттик тартиби жок эле тизмектелип түшүндүрүлө берет. Ишибизде атооч сөздөрдү кыргыз тилинин орто кылымдагы эстелик менен фонетикалык, лексикалык жана семантикалык жактан окшоштуктар иликтеөгө алынат.

Иштин жүрүшүндө, биз, зат атооч сөздөргө тиешелүү бардык тармактардагы сөздөрдү жогоруда иликтең көрсөттүк. Жыйынтыгында энчилүү жана жалпы аталыштар, кесипчиликке байланышкан, жер-суу жана географиялык, турмуш-тиричилик, астрономиялык түшүнүктөр кыргыз тилинин байыркы жана орто кылымдагы фонетикалык, лексикалык жана семантикалык жактан окшоштуктарын чагылдырып турат.

Сын атооч сөздөр. Заттардын сынын, белгисин, өңүн, сапатын көрсөткөн сын атооч сөздөр эмгекте да орун алган.

Сапаттык сын атоочтор: а) өң-түс жагынан *kök* – көк түс [III. 101], *är-* сары [I. 92]; б) көлөм, өлчөм, салмак жагынан белгилери: *käη* – кең [III. 266], *tar* – тар [III. 111]; в) даам-татык, жыт белгилери: *açığ* - ачуу (диал. аччык) [I. 78]; г) темперамент, мүнөз, моралдык сапат белгилери: *kür* - эр жүрөк. *Kür är* – күр (жүрөктүү) эр [I. 283]; д) температура жагынан белгилери: *ılığ* - жылуу (диал. ылык) [I. 79], *isik* – ысык [I. 85]; е) дene түзүлүшүндөгү өзгөчө белгилери: *bükri* – бүкүр [I. 357]; *qıval* – кыр, кырдач [I. 351].

Катыштык сын атооч. Булар бир затты башка бир затка, орунга, мезгилге ж.б. мамилесине ылайык аныктайт. Бул үчүн катыштык сын уңгуга ар кандай сөз жасоочу мүчөлөрдүн жалганышы аркылуу ар түрдүү сөз түркүмдөрүнөн жасалат. Демек, катыштык сындын мааниси уңгу менен ага жалганган мүчөнүн маанисине байланыштуу түшүндүрүлөт.

Сын атоочтун жасалышы.

1.Сын атоочтун атооч сөздөрдөн жасалышы: **-лүү** мүчөсүнүн ордуна **-лык** мүчөсү айтылат: *alımlıq är* – аласалуу эр; *täräklik* - теректүү жер [I. 423]. *Küçük biläklik kişi* – билеги күчтүү киши.

- **сыз** мүчөсү уланган сөздөр: *qutsuz* - кутсуз (бактысыз) [I. 385]; *jolsuz* – жолсуз [III. 32]. *Kajnar ögüz käçiksiz bolmas* – Кирген суу кечүүсүз болбос.

- **лык** мүчөсү уланган сөздөр: *çaruqluq* – чарыктык (көк – чарык тигиле турган тери же көктөө үчүн териден тилип даярдалган шоона) [I. 419]; *jamağlıq böz* – жамактык бөз, жамачы үчүн бөз.

Этиштен жасалган сын атоочтор. Негиз аркылуу туюндурулган кыймыл-аракеттин натыйжасында же ошого окшошуп жасалма, пайда болмо белгисин билгизет: *köçürtmä oçaq* – көчүрмө очок [I. 410], *užitma*–сүзмө [I. 144].

- **ынды.** Бул мүчө аркылуу түшүндүрүлгөн кыймыл-аракеттин натыйжасында пайда боло турган белгини туюнтат: *süründi är* - сүрүндү (сүрүлгөн, куулган) эр [I. 379]; *saçındı: saçındı näη* – чачынды нерсе [I. 378].

- **чаак** мүчөсү аркылуу туюндурулган абалга заттын тез, чукул, ашыкча ооп кетме экенин билгизет: *alçaq* – көңүлчөөк, жумшак киши [I. 109]; *basınçaq: basınçaq är* – басынчаак (тартынчаак) эр [I. 417].

-ышы мүчөсү негиз аркылуу туюндурулган маани менен заттын ортосунда жалпылыктан, байланыштын бар экендигин белги катары көрсөтөт: *biliş* – билиш, тааныш [I. 313]; *ažrış* – айрылыш [I. 105]. Жолдун экиге бөлүнгөн жери.

“Диванда” **-gan** мүчөсү менен келген сөздөр кыргыз тилинде - *анак* //анаак мүчөсү уланып, көбүнчө айбандарга тиешелүү белгини билгизет: *isırğan it* – кабанаак, қабанаак ит [I. 155].

Сын атоочтун даражаларында да «Диван» менен кыргыз тилинин олуттуу айырмалары жок.

1.Жай даражада: *kızıl* – кызыл [I. 337], *uzun* – узун [I. 89].

2. Басандатма даражада: *kökşün* - көгүш, *kökşün näη* - көгүш нерсе [I. 370].

3. Салыштырма даражада: *andan üstün* – андан бийик.

4. Күчетмө даражадагы сөздөр: а) *köt kök* [I. 292] – көпкөк, көкмөк; б) «Диванда» *tut* – чым, коюу [I. 292]. Жаныбарлардын өңүнүн коюу экени күчөтүлгөндө колдонула турган жардамчы сөз. *Süt* – абдан, өтө; *süt süçük näη* – абдан таттуу нерсе [I. 292]; *çılq* [I. 300] – чылк, сулк сыйктуу күчөтмө бөлүкчө аркылуу жалганат.

Сан атооч сөздөрдүн эмгекте берилиши. Эмгектеги сан атооч сөздөр түзүлүшү жана мааниси жагынан кыргыз тилинен анча айырмаланбайт.

Эсептик сан атоочтор: *bir* – бир. *Bir tilkü tärisin ikilä sjrimas* – Бир түлкүнүн териси эки жолу сыйырылбас (макал); *iki, jigirmä, säkson, toqson* ж.б. Эсептик сан атоочтор *näçä* – кырг. *нече, канча* деген суроого жооп берет. *Näçä jarmaq bärdeñ?* – канча жармак бердин? «Диванда» сөз башындагы [й] тыбышынын ордуна кыргыз тилинде [ж] тыбышы (*jigirmä* – жыйырма) жана э – и (*ikki* – эки), к – г (*toqson* – токсон) тыбыштарынан, кээ бир үнсүздөрдүн катар келишинен (*ikki, ottuz, ällik*) айырмаланган учурлары кездешет.

Иреттик сан атоочтор: *birinç, ikinç, opinç* ж.б. **Чамалама сан атооч:** *dük, dük miñ* – миндей [I. 289]. *Dük miñ jarmaq* – миндей жармак. **Жамдама сан атооч:** *olar ikki tavar satışgan-alışganlar ol* – алар экөө төң дайыма тавар алып сатышкандар; **Топ сан:** *miñ* – миң [III. 267]. *Birin birin miñ bolor, tama-tama köl bolor* – бирден-бирден миң болор, тама-тама көл болор (макал).

Ат атооч заттарды же алардын белгилерин көрсөтүү (билдириүү) менен дейксистик (чектелген) функцияга ээ. Ошол себептүү ат атооч байыркы сөз түркүмдөрүнөн болуп эсептелет [Сыдыков, 2002:164]. «Диванда» ат атооч сөздөр көп кездешет. Алардын басымдуу бөлүгү, айрым гана фонетикалык айырмачылыктары болбосо, жандуу кыргыз тилинен айырмаланбайт: *Bi iş oğurluq boldı* – Бул иши өз учурунда болду. Эмгекте **жактама ат атооч:** *män, sän (siz), ol.* Көптүк санда: *biz, siz, olar.* **Шилтеме ат атоочтор:** *bu: bu är* – бул, бул эр [III. 155]; *ol* – ал, ошол, бул [I. 59]; *äjlä* – ушундай [I. 119]; *manı* – мына. **Сурама ат атоочтор** эмгекте көп кездешет, бирок тыбыштык өзгөчөлүктөрдү эске албаганда кыргыз тилинде баары айтылат: *kim* – ким? [I. 292]; *nä?* – не, эмне? [III. 160]; *qajda?* – кайда? [III. 129]; *Qajda sän* – кайдасың? *qaç* – канча? [I. 280]. **Аныктама ат атоочтор:** *barça* – баары (диал. барча) [I. 354]; *öz* – өз, өзү [I. 65]; *kändii* – өзү [I. 356]; *qamuğ* – баары [I. 321]. Эмгектеги келтирилген ат атооч сөздөр кыргыз тилинен кезигет. Ат атооч байыркы сөз түркүмдөрүнөн болуп эсептелгендей түрк элдеринде окшоштук жактары көп.

Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» сөздүк китебинде этиш үнгулар сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр менен өзгөргөн көрүнүштөрү менен берилген. Этиш сөздөр да атооч сөздөрдөй эле болуп, эки, үч, төрт, беш, алты ариптуү сөздөр болуп өзүнчө топтор менен жазылган. Булар, этиш сөздөр, биздин изилдөөбүзгө кирбейт.

Корутунду

Белгилүү түрк аалымы, алгачкы лексикограф, тилчи, тарыхчы-этнограф, географ жана астроном Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгеги азыркы түрк элдери үчүн баалуу казына. Бул энциклопедиялык эмгек орто кылымдагы тил илиминин өнүгүш абалы, өзгөчөлүктөрү тууралуу эң сонун тарыхый булак болуп саналат. Анткени, автор аталган эмгекти мурда эч ким

колдонбогон, эч кимге маалым болбогон, өзгөчө тартип менен түзгөндүгүн айткан [МКтт. I. 41]. Көрүнүктүү түрколог А. Н. Кононов, энциклопедиялык баага татыктуу бул эмгекти XI кылымдагы түрктөрдүн өмүрү тууралуу, көп жагдайды көрсөткөн бирден-бир даректеме болуп эсептелерин белгилеген [СТ, 1972: 12]. Бул эмгек мындан он кылым мурдагы түрк тилдеринин лексикалык каражаттарынын көрүнүшүн бизге жеткиргени менен баалуу. Ошол доордогу түрк урууларынын жайгашкан жерлерин, тарыхы, географиясы, этнографиясы, ошондой эле, орто кылымдагы түрк тилдеринин грамматикалык категорияларынын кыскача түшүнүктөрүн эмгектин ар кайсы беттеринен окууга болот. Ошентип, эмгек азыркы түрк тилдеринин, анын ичинде жандуу кыргыз тилинин тарыхын, тарыхый лексикологиясын, тарыхый грамматикасын жазууга баалуу тилдик материалдарды берет.

Иште Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» эмгегиндеги унгу сөздөрдүн структуралык түзүлүшүнө карата илимий изилдөө иштери жүргүзүлдү. Тактап айтканда, эмгектин башында Махмуд Кашкари (китептин баш сөзүндө) атоочторду эки түрдүү: бири унгу, экинчиси жасалма атоочтор экендигин көрсөтүп, аларды конкреттүү мисалдардын жардамы менен түшүндүргөн. Колдонуудан чыккан сөздөрдү таштап салып, талабына карап кыскача келтирип, колдонулууучу сөздөрдү туруктуу кылышпекемдегенин эскерткен [МКтт. I. 39].

Диссертацияда «Диван-и лугат ат-турктөн» алынган мисалдар талданып, алардын түзүлүшүнө маани берип иликтенди. Махмуд Кашкаринин эмгегиндеги сөздөрдүн жандуу кыргыз тилиндеги көрүнүштөрү, тыбыштык, муундук түзүлүшү, айтылышы жана жазылышы жагынан жалпылыгы, өзгөчөлүктөрү салыштырылып, иликтөөгө алынды.

1. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» эмгеги кыргыз тилине каторулуп, кыргыз тили илиминин тарыхына байланыштуу маанилүү маалыматтарды алууга өбөлгө түзүлдү.

2. Эмгек менен кыргыз тилинин байланышкан маселелерин изилдөөдө дагы жаңы илимий ачылыштардын чыгышына шек жок.

3. Сөздүктөгү созулма үндуүлөр айрым үнсүз тыбыштардын түшүрүлүп жана үндүн созулушунан пайда болушу, эмгек менен азыркы кыргыз тилиндеги сөздөр бири-бирине дал келет. Алсак: *iğul* - уул; *bi* – буу, *aşçı busı* – казандын буусу; *bi* – бээ ж.б. мисалдар келтирилген.

4. Эмгектеги сингармонизм мыйзамы сакталган жана сакталбаган учурлары да бар. Айрым сөздөрдүн типтүү фонетикалык жылышууларына иликтөө жүргүзүлдү. Кээ бир сөздөр тыбыштык жактан өзгөрүп кетип, азыр таанылгыс болуп калган.

5. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» сөздүк китебинде түрк тилдеринин сөздөрү алфавиттик тартипте эмес, муундук түзүлүштөгү тартип менен жазылган. Ошол мезгилдин сөздүктөрүнүн тажрыйбасы ушундай

болгон болуш керек деген жыйынтыктар чыгарылды. Мына ошол муундук түзүлүштөр «Диван-и лугат ат-туркте» тамга саны боюнча топторго бөлүнүп берилген. Аны эки, үч, төрт ариптиң ж.б. деп тартип ыраатына келтирип жазып, маанилерин ачып берүүгө аракеттендик. Изилдөөдө сөздүктөгү уңгу сөздөрдү мына ошол тартип ырааты менен келтирип талдоо жүргүзүлдү.

6. «Диван-и лугат ат-турк» сөздүк китеbi менен азыркы кыргыз тилинин фонетикалык жактан да, лексикалык жактан да окшоштуктары көп. Мисалы: оп (оп майда), ат, эш, от, ич ж.б. бир муундуу сөздөр: угут, үгүт, алыш (суунун алышы) ж.б. эки муундуу сөздөр; ачыткан, агыткан, окуткан, унуткан ж.б. көп муундуу сөздөр.

7. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» сөздүгүндөгү ар түрдүү кесипке байланыштуу сөздөрдүн дээрлик көпчүлүгүнүн азыркы кыргыз тилинин лексикасында бар. Мисалы: ирин, укурук, көмөлдүрүк, аркақ, бишик, идиш, аңыз, талкан ж.б.

а) «Диванда» медициналык: *sarığ käzik* – сары кесели, *talğanik* – талма оорусу; балыкчылыкка: *çabaq* – чабак, *qažıq* – қайык; устачылыкка: *körük* – көрүк, *bargan* – барскан; жыгаччылык: *bäşik* – бешик, *ıq* – уук; чеберчилик: *ärış* - эриш. *Äriş arkak* – эриш-аркақ деп колдонулат. Дыйканчылык: *aşlıq* – буудай, *oğraq* – орок ж.б. сыйктуу сөздөр катталган.

б) Канаттуулар: *tartar* – тартар (куш), *ühi* – үй жаныбарлары: *äçkü* - эчки, *it* – ит; жаныбарлардын атальштарында кээ бир фонемалык алмашуулары орун алган. Мисалы: *kırpı* – кирпи, ивик – кийик, тоо эчки. Кийик сөзү эмгекте *iviq* деп айтылат. Сөз башындагы [к] фонемасы айтылбай, [й] тыбышынын ордуна [в] га алмашылып айтылды.

в) Астрономиялык түшүнүктөр: *jäl kögön* – күндүн желеси. *Bulıt* – булут; жылдыздар: *Ärän tüz* – Эрен түз, *Ülkär* – Уркөр (жылдызы) ж.б.

г) Географиялык атальштар: *Ala* – Алай, *Uç* – Уч (Ош), *Sirt* – Сырт ж.б.

8. «Диванда» кээ бир *börk* – бөрк, *jarp* - жарп, *könök* – көнөк, *kür* - эр жүрөк, *tümän* – түмөн, *uldañ* – ултан, *ärän* – эркектер сыйктуу сөздөр азыркы жандуу кыргыз тилинде сейрек учурал, Сагынбай Орозбаковдун вариантындағы «Манас» эпосунда, элдик оозеки чыгармаларда кездешип, алар лексикалык корду толуктайт.

9. Сөздүктөгү үй буюмдарына, тамак-ашка ж.б. байланышкан сөздөр, мисалы: *утук*, *башмак*, *зигзак*, *сандал*, *йогурт*, *тавар* сыйктуу мисалдарды башка тилдерден кезиктирүүгө болот.

10. Зат, сын, сан, ат атооч сөздөрдүн белүнүштөрү, алардын морфологиялык түзүлүштөрүн азыркы кыргыз тили менен салыштырып, окшоштук жактарын мисалдар менен көрсөтүлдү.

11. «Диванда» жалпы болжол менен 7248 сөз бар, анын ичинен этиштер 3372 сөз, жалпы атооч сөздөр - 3474 сөз, эмгекте зат атооч 2753 сөз, кыргыз тилинде 2270 сөз колдонулуп, 82%ы түзөт; эмгекте сын атооч 652 сөз, 635 сөз

кыргыз тилинде колдонулуп, 97%ды; сан атооч эмгекте 29 сөз, кыргыз тилинде 28 сөз айтылып 96%ды; эмгекте ат атооч 40 сөз, кыргыз тилинде 38 сөз ал 95%ды түздү, башка сөз түркүмдөр - 402 сөз, эмгектеги уңгу атооч сөздөрдүн 85%ы азыркы кыргыз тилине катыштыгы бар.

12. Мезгил өтүп, Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» сөздү китебинин жазылган учурунан азыр миң жыл чамасы убакыт өтүп кеткен. Тилди окумуштуулар дайыма өзгөрүү, өнүгүү абалда болот деп айтып келишет. Ушунча убакыт өткөндүктөн тилде, тыбыштык жактарында да, грамматикалык жактарында да, лексикасы боюнча да өзгөрүп кеткен көрүнүштөрү көп. Бул тилдик закон ченемдүү көрүнүш болуп эсептелет.

13. Фонетикада тыбыштык жактан «Дивандагы» *aşıq* – ашық, киши же малдын ашыгы (чүкө), *ulıq* – улук, *apıq* – анық, дайын деген сыйктуу сөздөрдө тыбыштык жактан анча-мынча гана өзгөрүү болгон.

14. Азыркы кыргыз тилиндеги грамматикалык кээ бир каражаттардын байыркы формасы «Диван-и лугат ат-турк» сөздүк китебинен жолугат. Мисалы, азыркы кыргыз тилиндеги сын атоочторду жасоочу -луу мүчөсү байыркы түрү менен -лык , -лыг болуп айтылган: *atlıq* – аттуу, атчан; *otlıq* – оттуу (оттуу жер); *türlük* – түрдүү; *oqlug* – октуу; *içlik* – ичмек, тердик ж.б.

Ошентип, бул баалуу эстелик эмгек азыркы түрк тилдеринин, анын ичинде азыркы кыргыз тилинин тарыхы, тарыхый лексикологиясы, тарыхый грамматикасы учун негизги булак болуп эсептеле тургандыгына материалдар арбын. «Дивандагы» бизге түшүнүксүз болгон лексикалык бирдиктердин Сагынбай Орозбаковдун вариантындағы «Манас» эпосунан жолукканы кыргыз тилинин тарыхына тиешелүү материалдардын Махмуд Кашкаринин китебинде кездешкени эмгектин кыргыз тилине жакын экендигинен кабар берет.

Диссертациянын темасы боюнча жарық көргөн эмгектердин тизмеси:

1. Токошева, Ж. Махмуд Кашгари-турк элдеринин орто кылымдагы чыгаан окумуштуусу [Текст] / Ж.Токошева // Ош МУнун жарчысы. – 2012. - №2. – 149-151-бб.

2.Токошева, Ж. Махмуд Кашкарин-Барсканинин «Дивану лугат ат-турк» эмгегиндеги бир муундуу сөздөр [Текст] / Ж.Токошева // ИСИТО II эл аралык илимий-практикалык конференц. материалдары. – Бишкек, 16.10. 2013. -184-187-бб.

3.Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Дивану лугат ат-турк» эмгегиндеги муундуук түзүлүштөр [Текст] / Ж.Токошева // Ж.Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетинин жарчысы. –2014. -242-247-бб.

4. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Дивану лугат ат-турк» эмгегиндеги маанилери өзгөрүп кеткен сөздөр [Текст] / Ж.Токошева //

Ж.Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетинин жарчысы. –2014. - 247-251-бб.

5. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Дивану лугат ат-түрк» эмгегинин түрк тилдерине көторулушу жана иликтениши [Текст] / Ж. Токошева // Ош МУнун жарчысы. – 2014. – №2. – 49-52-бб.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=30677777>

6. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Дивани лугат ат-түрк» эмгегиндеги маанилери өзгөрбөгөн сөздөр [Текст] / Ж. Токошева // Ош МУнун жарчысы. – 6.11.2014. – №3. – 78-83-бб.

7. Токошева, Ж. Лексика из словаря Махмуда Кашгарского «Дивани лугат ат-тюрк» и ее функционирование в современном кыргызском языке [Текст] / Ж. Токошева // Проблемы современной науки и образования. – Иваново. – 2016. – №40. – С. 75-78. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27693291>

8. Токошева, Ж. К истории изучения астрономических, метеорологических понятий и времен года из словаря Махмуда Кашгарского «Дивани лугат ат-тюрк» в проекции на кыргызский язык [Текст] / Ж. Токошева // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – №3(70) – Новосибирск, 17 марта 2017. – С. 64-69. <https://elibrary.ru/item.asp?id=28765177>

9. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгегиндеги кәэ бир жер-суу атальштарынын бүгүнкү кыргыз тилинде колдонулушу [Текст] / Ж. Токошева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2018. – №9. – С. 127-136. <https://elibrary.ru/item.asp?id=37030567>

10. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгегиндеги кол өнөрчүлүккө байланышкан сөздөр [Текст] / Ж. Токошева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2018. – №9. – С. 137-141. <https://elibrary.ru/item.asp?id=37030565>

11. Токошева, Ж. Использование долгих гласных Махмудом Кашгари в своём труде Диван-и лугат ат-турк» и точки зрения о них сегодняшний день [Текст] / Ж. Токошева // НИЦ МИСИ XII международная научно-практическая конференция «Инновационные исследования как локомотив развития современной науки: от теоретических парадигм к практике». – Москва. – 2019. – С. 3-12. Сайт: <http://conference-nicmisi.ru>

12. Токошева, Ж. Сходство значений слов, связанных с сингармонизмом в кыргызском языке и в труде Махмуда Кашгари «Диван Лугат ат-Турк» [Текст] / Ж. Токошева // Бюллетень науки и практики. – Т.6. №9 – Россия, г. Нижневартовск. – 15 сентября 2020. – С. 429-434. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/58>

13. Токошева, Ж. Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-түрк» эмгегиндеги кәэ бир жылкы аттарынын бүгүнкү кыргыз тилинде колдонулушу

[Текст] / Ж.Токошева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2020. -№ 7. –С. 276-280. <https://elibrary.ru/item.asp?id=45586239>

14. Токошева, Ж. Названия птиц в произведении «Диван лугат ат-Турк» и их употребление в современном кыргызском языке [Текст] / Ж. Токошева //Бюллетень науки и практики. -Нижневартовск. – июль 2021. Т.7. - №3. – С. 389-395. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44884219>

15. Токошева, Ж. Названия продуктов питания в произведении Махмуда Кашгари «Диван-и лугат ат-турк» и их употребление в современном кыргызском языке [Текст] / Ж. Токошева // Бюллетень науки и практики. – Нижневартовск. -2021. Т. 7. -№ 4. <https://elibrary.ru/item.asp?id=45658748>

Токошева Жамила Аттокуровнанын 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган «Махмуд Кашкаринин “Диван-и лугат ат-турк” сөздүгүндөгү уңгу сөздөр (атооч сөз түркүмдөрү) жана алардын азыркы кыргыз тилине катыштыгы» аттуу диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: жазма эстелик, түрк тилдери, созулма үндүүлөр, сингармония, дисгармония, уңгу сөздөр, метатеза, лобиализация, маанилери өзгөрбөгөн, маанилери өзгөргөн, кесипчиликке байланышкан, лексикалык маани, грамматикалык маани.

Изилдөөнүн объектиси - Махмуд Кашкаринин «Диван-и лугат ат-турк» эмгеги, предмети «Дивандагы» уңгу сөздөр болуп саналат.

Изилдөөнүн максаты катары аталган эмгектеги уңгу сөздөрдүн азыркы кыргыз тилиндеги көрүнүшү жана лексика-грамматикалык маанилериндеги өзгөрүүлөрүнүн аныкталышы, өзгөрүүлөрдүн себептеринин ачылышы жана сөздөрдүн байыркы көрүнүштөрү менен азыркыларын салыштыруу болуп саналат.

Изилдөө методдору катары байкоо, сыпаттама, салыштырма, салыштырма-тарыхый талдоонун ыкмалары жана жолдору колдонулду.

Изилдөөдөн алынган натыйжалар жана анын жаңылыгы:

1) Махмуд Кашкаринин сөздүгүндөгү атоочтук унгулардын сандык-сапаттык көрсөткүчтөрү аныкталды;

2) сөздүктөгү унгулардын азыркы кыргыз тилиндеги шайкештиkeri белгиленди, алардагы семантикалык жылыштар, өзгөрүүлөр, өтмө маанилер көрсөтүлдү;

3) Махмуд Кашкаринин лугатында чагылдырылган атооч уңгу сөздөр лексика-тематикалык топторго бөлүштүрүлдү; алардын маани-маңызы кыргыз жана башка түрк тилдеринин факты-материалдары менен салыштырылды;

4) байыркы түрк тилиндеги сөздөрдүн тыбыштык турпаты, алардын сингармонизмди уюштуруучу касиеттери кыргыз тилинин материалында толук сыпattoого алынды.

Колдонуу чөйрөсү. Жыйналган мисалдар азыркы кыргыз тили боюнча сабактарда пайдаланылса болот. Ал эми лексикалык материалдардын иликтениши, азыркы кыргыз тилинде мааниси сакталган, өзгөрүлген сөздөрдүн жолугушу тилдеги байыркы сөздөрдүн сакталып келаткандағын көрсөтүп, тарыхый лексикологиянын иштелишине материал болуп бере алат.

РЕЗЮМЕ

диссертации Токошевой Жамилы Аттокуровны на тему: «Корневые слова (именные части речи) в словаре Махмуда Кашкари “Диван-и лугат ат-турк” и их отношение к современному кыргызскому языку» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – кыргызский язык.

Ключевые слова: *письменный памятник, тюркские языки, долгие гласные, сингармония, дисгармония, корневые слова, метатеза, лобиализация, изменившие значение, не изменившие значение, профессионализмы, лексическое значение, грамматическое значение.*

Объектом исследования является произведение Махмуда Кашкари «Диван-и лугат ат-турк», **предметом** являются корневые слова произведения.

Цель исследования: выявление изменений лексических и грамматических значений корневых слов в современном кыргызском языке, выявление и сравнение причин этих изменений.

В качестве **методов** исследования использовались методы и приемы наблюдения, описания, сравнения, сравнительно-исторического анализа.

Научная новизна полученных результатов:

1) определены количественно-качественные показатели именных основ в словаре Махмуда Кашгари;

2) определены соответствия основ из словаря в современном кыргызском языке, указаны их семантические сдвиги, изменения и переносные значения.

3) именные основы, представленные в словаре Махмуда Кашгари, были распределены по лексико-тематическим группам; их значение и смысл сопоставлены с фактическими материалами кыргызского и других тюркских языков.

4) звуковая форма слов в древнетюркском языке, их свойства, организующие сингармонизм, были полностью описаны на материале кыргызского языка.

Область применения: результаты работы дают ценные материалы по истории кыргызского языка (включая тюркские языки), исторической лексикологии, исторической грамматике. Так же результаты могут быть

использованы в исследованиях о корнях слов, изменивших фонетическую структуру, в написании этимологических и исторических словарей. Материалы диссертации могут быть использованы в лекциях вуза по истории языка, тюркологии, лексикографии.

SUMMARY

Tokosheva Zhamila Attokurovna's dissertation on the topic: «Root words (nominal parts of speech) in the work of Mahmud Kashgari» Divan-i lugat at-Turk «and their relationship to the modern Kyrgyz language» for the degree of candidate of philological sciences, specialty 10.02.01 - Kyrgyz language.

Key words: *written monument, Turkic languages, long vowels, vowel harmony, disharmony, root words, metathesis, lobialization, changing meaning, not changing meaning, professionalism, lexical meaning, grammatical meaning, functional words.*

The object of the research is the work of Mahmud Kashgari «Divan-i lugat at-Turk», **the subject** is the root words of the work.

Purpose of the study: identification of changes in the lexical and grammatical meanings of root words in the modern Kyrgyz language, identification and comparison of the reasons for these changes.

Methods and techniques of observation, description, comparison, comparative historical analysis were used as research **methods**.

Scientific novelty of the obtained results:

1. Quantitative and qualitative indicators of nominal bases in the dictionary of Mahmud Kashgari have been determined.

2. The correspondences of the bases from the dictionary in the modern Kyrgyz language have been determined, and their semantic shifts, changes, and figurative meanings have been identified.

3. The nominal bases presented in Mahmud Kashgari's dictionary have been classified into lexical and thematic groups; their meanings and significance have been compared with factual materials from the Kyrgyz and other Turkic languages.

4. The phonetic form of words in the Old Turkic language, as well as their properties organizing synharmonism, have been fully described based on the material of the Kyrgyz language.

Scope: the results of the work provide valuable materials on the history of the Kyrgyz language (including the Turkic languages), historical lexicology, historical grammar. The results can also be used in research on the roots of words that have changed the phonetic structure, in writing etymological and historical dictionaries. The dissertation materials can be used in university lectures on the history of language, Turkology, lexicography.